

**ОшМУнун эл аралык медицина факультетинин инл-24а,б-19
группасынын ондуруштук протоколу**

17. 01. 2024ж

Куратор: Айдарбек кызы Айданек

Катышкандар: 20 студент;

Отулуучу жай: 110 аудитория, корпус Димедус.

Кун тартиби:

**Студенттер арасында кылмыштуулуктун алдын алуу, болтурбоо боюнча
профилактикалык иштер жонундо маалымат алуу;**

Угүлду: Отурумдун торайымы куратор Айдарбек кызы А. жыйынга катышкан жалпы студенттерге кун тартиби менен тааныштырып, оз группасынын студенттерине студенттер арасында кылмыштуулуктун алдын алуу, болтурбоо боюнча профилактикалык иштер жонундо тушундурду. Азыркы учурдагы жаштар арасында көп катталып жаткан уурулук, тоноо, опузалап талап кылуу, укук бузуулар, кылмыш, жалган маалыматтарды таркатуу боюнча мыйзамдарда каралган жоопкерчиликтер боюнча кеңири түшүндүрүп берди.

Созго чыкты: Тайпанын старостасы Mahnoor Khan оз созундо мындан ары студенттер арасында кылмыштуулуктан, уурулук, тоноо, жалган маалыматтарды таркатуудан алыс болууга оз тайпасын ундоп, студенттер арасында кылмыштуулуктун болтурбоо боюнча профилактикалык иштер жонундо тушунгонун билдирди.

Куратор Айдарбек кызы Айданек эгерде студент кылмыш, укук бузуулар, уурулук, тоноо жана жалган маалыматтарды таркатууга аралашып кала турган болсо администрация тарабынан чара коруулорун айтып, ар бир студент кылмыштан алыс болуушун талап кылды.

Торайым:

Айдарбек кызы А.

**ОшМУнун эл аралык медицина факультетинин инл-24а,б-19
группасынын ондуруштук протоколу**

26. 01. 2024ж

Куратор: Айдарбек кызы Айданек

Катышкандар: 19 студент;

Отулуучу жай: 110 аудитория, корпус Димедус.

Кун тартиби:

**Жаштар арасында кутулуучу кылмыштуулуктун себептери жана кесепеттери
жонундо талкуу.**

Угүлду: Отурумдун торайымы куратор Айдарбек кызы А. жыйынга катышкан жалпы студенттерге кун тартиби менен тааныштырып, оз группасынын студенттерине жаштар арасында кутулуучу кылмыштуулуктун себептери жана кесепеттери жонундо маалымат берди. Студенттерине укук бузуулар жана мыйзамды бузуу алардын келечегине, жакындарына жана коом учун канчалык денгээлде зыяндуу жана коркунучтуу экендигин жеткире тушундурду.

Созго чыкты: Тайпанын старостасы Mahnoor Khan оз созундо тайпасы конфликтерден, укук бузуулардан, уурулуктан, тоноо жана жалган маалыматтарды таркатуудан алыс экенин билдирди.

Куратор Айдарбек кызы Айданек эгерде студент жаштар арасындагы кылмыштуулукка, укук бузууларга, уурулукка, тоноо жана жалган маалыматтарды таркатууга аралашып кала турган болсо, администрация тарабынан чара коруулорун айтып, ар бир студент кылмыштан алыс болуушун талап кылды.

Т О К Т О М

Студенттер коомдук жайларда, коомдук транспорттордо озун адептуу алып журуп, конфликт, женил жана оор кылмыштардан алыс болушсун. Тайпа башчысы ар дайым козомолго куратор менен биргеликте козомолго алсын.

Торайым:

Айдарбек кызы А.

**ОшМУнун эл аралык медицина факультетинин инл-24а,б-19
группасынын ондуруштук протоколу**

6. 02. 2024ж

Куратор: Айдарбек кызы Айданек

Катышкандар: 20 студент;

Отулуучу жай: 110 аудитория, корпус Димедус.

Кун тартиби:

Жаштар арасында спортту даназалоо;

Угуду: Отурумдун торайымы куратор Айдарбек кызы А. жыйынга катышкан жалпы студенттерге кун тартиби менен тааныштырып, оз группасынын студенттерине спорт менен машыгуунун ден-соолукка пайдалуу экендигин айтып, аларды спорт менен машыгууга чакырды. Студенттерине мотивация берүү үчүн спорттун 8 пайдасы тууралуу айтып берди:

1. Спорт менен дайым машыгып жүргөн адамдар жакшы маанайда болушат, себеби аракетте болуу денемиздеги серотаниндин деңгээлин жогорулатат.
2. Спорт менен машыгуу жана таанып-билүү жондемдүүлүктөрү арасында түздөн-түз байланыш бар: билим алуу жана билимди өздөштүрүү активдүү жашоо образын алып барган адамдар үчүн жеңилерээк болот.
3. Спорт дененин физикалык абалына оң таасир тийгизгендиктен, психикалык саламаттыкты да сактоого жардам берет.
4. Спорт кыйынчылыктардан арылууга жана стрессти азайтууга жардам берет.
5. Спорт менен машыксаңыз, денениз бир топ жылдар бою өз формасын сактаган бойдон кала берет деп ишенсеңиз болот.
6. Үзгүлтүксүз спорт машыгуу күн режимин жеңилдетет жана уйку сапатын жакшыртат.
7. Спорт менен дайыма алектенип жүргөн адамдын спорт менен аз машыккан адамдарга караганда энергиясы көп жана чарчоо сезими аз болот.
8. Спорт өзүн-өзү уюштурууга жана жоопкерчиликке үйрөтөт.

Созго чыкты: Тайпанын старостасы Mahnoor Khan оз созундо тайпасындагы коп студенттер спорт менен машыкканын айтып, мындан ары тайпасындагы баардык студенттер спортту суйуп машыкканга убада берди.

Куратор Айдарбек кызы Айданек, биздин университетте спорттук иш-чаралар коп уюштурулганын билдирип, студенттерин мелдештерге катышууга чакырды.

Торайым:

Айдарбек кызы А.